



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК № 279-0

ПРИКАЗ №

«29» декабря 2016 -ж.(г.)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июнунда №319 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган программанын биринчи баскычынын талабын жүзөгө ашыруу боюнча Улуттук банктын иш-чаралар планы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июнунда №319 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган программанын биринчи баскычынын талабын натыйжалуу жана өз учурунда аткаруу максатында, **буйрук кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июнунда №319 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган программанын биринчи баскычынын талабын учурунда аткаруу боюнча Улуттук банктын иш-чаралар планы (кошо тиркелет, мындан ары – План) бекитилсин.

2. Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү:

- Пландын аткарылышын камсыз кылсын;
- Планды аткарууда Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук секторуна толук көмөк көрсөтүшсүн;
- Пландын аткарылышы тууралуу маалыматтарды жарым жылдык негизде (30-июнунан жана 30-декабрынан кечиктирбестен) Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук секторуна жөнөтүп турушсун.

3. Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук секторуна зарыл болгон учурларда башка түзүмдүк бөлүмдөрдү да бул багытка тартууга укук ыйгарылсын.

4. Буйрук ага кол койгон күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмү ушул буйрук менен түзүмдүк бөлүмдөрдү, областтык башкармалыктарды жана Баткен областындагы өкүлчүлүктү тааныштырсын.

6. Буйруктун аткарылышына контролдукту өзүм жүзөгө ашырам.

О Плане мероприятий Национального банка Кыргызской Республики по реализации первого этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июня 2016 года №319

В целях эффективной и своевременной реализации первого этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июня 2016 года №319, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июня 2016 года №319, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Национального банка Кыргызской Республики по реализации первого этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июня 2016 года №319 (далее – План).

2. Структурным подразделениям Национального банка Кыргызской Республики:

- принять План к исполнению;
- оказывать полное содействие Сектору финансовой грамотности Отдела по связям с общественностью в ходе исполнения Плана;
- на полугодовой основе (не позднее 30 июня и 30 декабря, соответственно) предоставлять Сектору финансовой грамотности Отдела по связям с общественностью подробную информацию об исполнении Плана.


3. Уполномочить Сектор финансовой грамотности Отдела по связям с общественностью при необходимости привлекать к работе по исполнению Плана структурные подразделения, не задействованные в исполнении Плана.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

5. Отделу развития государственного языка и документооборота довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Торага / Председатель



Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын
2016-жылдын «29» -декабрындагы
№ 279-О
буйругуна карата тиркеме

Улуттук банктын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июнундагы №319 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган программанын биринчи баскычынын талабын ишке ашыруу боюнча

ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

№	Программада каралган милдеттер	Программа боюнча аткаруучулар	Улуттук банктын иш-чаралары	Аткаруу мөөнөттөрү	Аткаруучулар (түзүмдүк бөлүмдөр)	Эскертүү (аткарылышы тууралуу белгилер)
1-багыт						
Мектеп жашындагы балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу						
1.	1.1-милдет. Финансылык сабаттуулукту жогорулатуу элементтерин мамлекеттик билим берүү программаларына киргизүү	Билим берүү жана илим министрлиги, Улуттук банк, Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматы, билим берүү системасынын мекемелери, жарандык коом уюмдары (макулдануунун негизинде),	1) 5-9-класстардын окуучулары үчүн интеграцияланган предметтерге киргизиле турган финансылык сабаттуулук сабактарын эске алуу менен (жылына кеминде 4 сабак) билим берүү программаларынын долбоорун иштеп чыгууга катышуу, Билим берүү жана илим министрлигине айкын сунуштарды даярдоо, жолугушуулар	2017-жыл ичинде	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	

2.		бизнес-ассоциациялар (макулдашуунун негизинде), ФКМ (макулдашуунун негизинде), "Кыргыз Фондулук Биржасы" ЖАК (макулдашуунун негизинде)	2) 10-11-класстын окуучулары үчүн финансылык сабаттуулукту жогорулатуу маселелерин камтыган билим берүү программасынын долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу, Билим берүү жана илим министрлигине айкын сунуштарды даярдоо, жолугушуулар			
3.	1.2-милдет. Финансылык сабаттуулук боюнча класстан тышкаркы окутууну уюштуруу	Билим берүү жана илим министрлиги, Улуттук банк, Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматы, билим берүү системасынын мекемелери, жарандык коом уюмдары (макулдашуунун негизинде), бизнес-ассоциациялар (макулдашуунун негизинде), ФКМ (макулдашуунун негизинде), "Кыргыз Фондулук Биржасы" ЖАК (макулдашуунун негизинде)	Жалпы билим берүү мектептеринин окуучуларынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча класстан тышкаркы иштер үчүн усулдук колдонмону (атайын курсту) иштеп чыгууга катышуу; Билим берүү жана илим министрлигине айкын сунуштарды даярдоо, жолугушуулар; зарыл учурда – сынак катышуучулар үчүн техникалык тапшырманы даярдоо иштерине катышуу.	2017-жыл ичинде	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	

4.	1.3-милдет. Жаштардын финансылык сабаттуулугун билим берүү мекемелеринен тышкары жогорулатуу	Билим берүү жана илим министрлиги, Улуттук банк Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматы, билим берүү системасынын мекемелери, жарандык коом уюмдары (макулдашуунун негизинде), бизнес-ассоциациялар (макулдашуунун негизинде), ФКМ (макулдашуунун негизинде), "Кыргыз Фондулук Биржасы" ЖАК (макулдашуунун негизинде)	1) Жаштар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча программаларды жана факультативдик курстарды иштеп чыгууга катышуу жана аларды окуу мекемелеринен тышкары финансылык агартуу иштерине пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу; Билим берүү жана илим министрлигине айкын сунуштарды (анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча) даярдоо, жолугушуулар. 2) Факультативдик курстардын материалдарын finsabat.kg билим берүү интернет-порталында жайгаштыруу.	2017-жыл ичинде	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	
5.				2017-жыл ичинде, Билим берүү жана илим министрлигинен келишине жараша		

2-багыт

Жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу

6.	2.1-милдет. Жарандарды жашоо шарттын ар кандай баскычында окутуу механизмдерин иштеп чыгуу	Улуттук банк, Билим берүү жана илим министрлиги, Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары,	1) Жарандарга жашоо шарттын ар кандай баскычында дүйнөлүк тажрыйба алмашууга негизденүү менен финансылык билим берүүнүн, анын ичинде ислам банк иши жана	2017-жылдын 1-2-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Инспектрлөө башкармалыгынын	Улуттук банктын бекитилген бюджетинин чегинде жана уюмдардын каражат эсебинен
----	--	---	--	----------------------------	--	---

		билим берүү системасынын мекемелери, бизнес-ассоциациялар (макулдашуунун негизинде), жарандык коом уюмдары (макулдашуунун негизинде), ФКМ (макулдашуунун негизинде), "Кыргыз Фондулук Биржасы" ЖАК (макулдашуунун негизинде)	каржылоо принциптери боюнча билим берүү, иш билгилик жөндөмдүүлүктөрдү калыптандыруу (компетенциялардын) таблицасын (тизмесин), зарыл учурда – атайын изилдөө ишинин жыйынтыгынын негизинде түзүү, аларды аткаруучулар менен макулдашуу.		керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү, Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, областтык башкармалыктар (4-пунктча боюнча)	
7.			2) Жашоо шартка жараша базалык билимт деңгээлинин жана иш билгилик жөндөмдүүлүктөрдүн (компетенциялардын) негизинде финансылык сабаттуулук боюнча окуу планын иштеп чыгуу жана аларды аткаруучулар менен макулдашуу	2017-жылдын 2-чейреги		
8.			3) Жеке финансыны тескөө жагында натыйжалуу билим берүү базасын (окуу куралын, чоңдор үчүн банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги түрлөрү боюнча буклеттерди ж.б.) иштеп чыгуу	2017-жылдын 3-чейреги		Улуттук банктын бекитилген бюджетинин чегинде жана уюмдардын каражат эсебинен
9.			4) Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, жогорку окуу	2017-жылдын 4-чейреги		Улуттук банктын бекитилген бюджетинин

			жайларынын, китепканалардын базасында ар бир райондо ар бир жарандын финансылык сабаттуулук программасы менен таанышуусуна өбөлгө түзгөн, калк үчүн ушул багытта тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп, кеп-кеңештерди берип турган финансылык сабаттуулук борборлорун түзүүнү камсыз кылуу.			чегинде, республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин, уюмдардын каражат эсебинен
10.	2.2-милдет. Үй-бүлөлүк бюджетти сарамжалдуу тескөө салатын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү	Улуттук банк, Мамлекеттик салык кызматы, ФКМ (макулдашуунун негизинде), бизнес-ассоциациялар (макулдашуунун негизинде), жарандык коом уюмдары (макулдашуунун негизинде)	1) Финансылык пландын үлгүлөрүн (шаблондорун) иштеп чыгып, алардын өз бюджетин пландаштыруу жана жүргүзүү жагында атайы билимге ээ болууга муктаж жарандарга жана үй-бүлөлөргө таркатылчу материалдар түрүндө жайылтылышын камсыз кылуу.	2017-жылдын 1-2-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	Улуттук банктын бекитилген бюджетинин чегинде жана уюмдардын каражат эсебинен
11.			2) Жыл сайын алдыга койгон финансылык пландарын жана максаттарын кайра карап чыгууга мажбур болгон үй-бүлөлөрдө финансылык пландаштыруунун артыкчылыктарын пайдалануу көндүмдөрүн	2017-жылдын 1-2-чейректери		

			жайылтуу боюнча айкын сунуштарды даярдоо.			
12.	2.3-милдет. Финансылык жоопкерчиликти өзүнө ала билүү жана тобокелдиктерди талдап-түшүнүүгө негизинде жарандарда карыздык каражаттарга жаңыча мамиле кылуу табитин калыптандыруу	Улуттук банк, “Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдар ассоциациясы” ЮЖБ (макулдашуунун негизинде), “Кыргыз банктар бирлиги” ЮЖБ (макулдашуунун негизинде), “Кредиттик маалыматты пайдалануучулар ассоциациясы” ЮЖБ (макулдашуунун негизинде), ФКМ (макулдашуунун негизинде), жарандык коом уюмдары (макулдашуунун негизинде)	1) Дүйнөлүк тажрыйбада жана ФКМдердин ушул чөйрөдө топтогон тажрыйбасына талдап иликтөөлөрдүн негизинде «Зарыл болгон шартта, керектүү өлчөмдө гана кредит алуу» принциби боюнча иш алып барган жарандарга колдоо көрсөтүү жагында айкын сунуштарды жана механизмдерди иштеп чыгуу.	2017-жылдын 1-2-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Инспектрлөө башкармалыгынын Керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү	
13.			2) Кредитти туруктуу төлөө деңгээлин аныктоо максатында жарандардын төлөөгө жөндөмдүүлүгүн аныктоо алгоритмин иштеп чыгуу.	2017-жылдын 2-3-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Инспектрлөө башкармалыгынын Керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү	
14.			3) Жарандардын төлөөгө жөндөмдүүлүгүн эсептөө үчүн finsabat.kg интернет-порталында онлайн-калькулятор түрүндө алгоритмин автоматташтыруу	2017-жылдын 2-3-чейректери	Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы	Улуттук банктын бекитилген бюджетинин чегинде жана уюмдардын каражат эсебинен
15.			4) ФКМдин кредиттик продукттарынын тарифтери жана башка маанилүү шарттары	2017-жылдын 1-2-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык	

			боюнча маалыматтардын ыңгайлуу формасын пайдалануучулардын салыштыруулары үчүн иштеп чыгуу (макулдашуу).		сабаттуулук сектору, Тышкы көзөмөл башкармалыгы, Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы, Инспектрлөө башкармалыгынын Керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү	
16.			5) Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук секторуна аткаруучулар тарабынан жөнөтүлгөн ФКМдердин кредиттөө тарифтери жана башка маанилүү шарттарына тиешелүү маалыматтарды иштелип чыккан формага ылайык (ушул Пландын 15-пункту) finsabat.kg интернет-порталында жайгаштыруу, маалыматтарды дайыма жаңыртып туруу.	2017-жылдын 3-4-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Төлөм системалары башкармалыгы, Тышкы көзөмөл башкармалыгы, Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы	
17.			6) Жарандардын көз карандысыз консультациялык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз	2017-жылдын 1-2-чейректери	Инспектрлөө башкармалыгынын Керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү,	Улуттук банктын бекитилген бюджетинин чегинде, республикалык

			кылуу максатын, кредиттик карызды тескөө боюнча консультациялык борбордун иш форматын (түзүлүшү, милдеттери, каржылоо маселелерин эске алуу менен) изилдеп, иштеп чыгуу, мүмкүн болгон шартта – борборду түзүү.		Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, областтык башкармалыктар	жана жергиликтүү бюджеттердин, уюмдардын каражат эсебинен
18.			7) Жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет-ресурстарда жайгаштыруу үчүн кредиттик таржымалды түзүү маселелери боюнча маалыматтык материалдарды (видео-, басылмаларды жана башка) иштеп чыгуу.	2017-жыл ичинде	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Инспектрлөө башкармалыгынын Керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү, Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы	Улуттук банктын бекитилген бюджетинин чегинде жана уюмдардын каражат эсебинен
19.	2.4-милдет. Жыйым топтоо жана финансылык коргоого алуу жагында маалымат берүү, ынандыруу жана окутуу	Улуттук банк, Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматы, Депозиттерди коргоо агенттиги (макулдашуу боюнча), “Кыргызстандагы	1) Жыйым топтоо артыкчылыктары жана финансылык активдерди кыска мөөнөттүү, узак мөөнөттүү финансылык жана инвестициялык продукттардын жардамы менен коргоого алуу	2017-жылдын 1-2-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	Улуттук банктын бекитилген бюджетинин чегинде, республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин,

		банктар бирлиги" ЮЖБ (макулдашуу боюнча), "Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдар ассоциациясы" ЮЖБ (макулдашуу боюнча), "Кыргыз Фондулук Биржасы" ЖАК (макулдашуу боюнча), Соцфонд, ФКМ (макулдашуу боюнча), камсыздандыруу рыногунун катышуучулары (макулдашуу боюнча)	боюнча кампанияларды улуттук масштабда жыл сайын өткөрүү туруу боюнча айкын сунуштарды даярдоо, мүмкүн болгон учурда – ошол кампанияларды өткөрүү.			уюмдардын каражат эсебинен
20.			2) Жарандардын жыйым топтоонун улуттук системасына, анын ичинде аманат салуу демилгелери үчүн улуттук облигацияларды чыгаруу аркылуу катышуусу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча айкын сунуштарды даярдоо.	2017-жылдын 1-2-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	
21.			3) Акча которууларды алган жарандар үчүн өбөлгөлөрдү түзүү, алынган акчанын бир бөлүгүн банктык эсептерде, фондулук биржада баалуу кагаздарда сактоого түрткү берүү боюнча жагында айкын сунуштарды жана/же долбоорлорду даярдоо, аларды Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматына жөнөтүү (баалуу кагаздар боюнча сунуштар боюнча)	2017-жылдын 2-чейреги	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Төлөм системалары башкармалыгы	

22.			4) Пенсия топтоого жана жеке финансылык коопсуздукту камсыз кылууга арналган жалпы улуттук маалымат кампаниясын уюштурууга көмөк көрсөтүү (уюштуруу).	2017-жылдын 2-3-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, областтык башкармалыктар, түзүмдүк бөлүмдөр	Улуттук банктын бекитилген бюджетинин чегинде, республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин, уюмдардын каражат эсебинен
23.			5) Камсыздандырууну колдонуу зарылчылыгы, тиешелүү иш-чараларга катышуу маселеси жагында жарандарга түшүндүрмө берүү боюнча сунуштарды даярдар, Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматына жөнөтүү.	2017-жыл ичинде	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, областтык башкармалыктар, түзүмдүк бөлүмдөр	
24.			6) Камсыздандыруу продукттарын кенири колдонуу үчүн шарттарды түзүү, анын ичинде милдеттүү камсыздандырууга карата ченемдик талаптар боюнча айкын сунуштарды жана/же долбоорлорду даярдоо.	2017-жылдын 1-2-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, Юридика башкармалыгы	
25.	2.5-милдет.	Улуттук банк, Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматы, "Кыргызстандагы банктар бирлиги" ЮЖБ	1) Ченемдик укуктук базага талдап иликтөөлөрдүн негизинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана	2017-жыл ичинде	Инспектрлөө башкармалыгынын Керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү,	

	Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалуунучулар укугун коргоо боюнча ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу жана өркүндөтүү	(макулдашуу боюнча), “Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдар ассоциациясы” ЮЖБ (макулдашуу боюнча), бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча), ФКМ (макулдашуу боюнча), финансылык уюмдардын ассоциациялары (макулдашуу боюнча)	мыйзамдык актыларга финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалуучулар укугун коргоону өркүндөтүү максатында, өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды даярдоо. зарыл болгон учурда – ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгып, Улуттук банк Башкармасынын кароосуна сунуштоо		Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, Төлөм системалары башкармалыгы, Юридика башкармалыгы, Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	
26.			2) Улуттук банк Башкармасы тарабынан жактырылган мыйзамдык актылардын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аркылуу андан ары илгерилетүү жана Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынышына жетишүү (зарыл болгон учурда).	2017-жыл ичинде, зарыл болгон учурда	Юридика башкармалыгы, Инспектрлөө башкармалыгынын Керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү, Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	
27.	2.6-милдет. Инвестициялар жөнүндө маалыматтарды жайылтуу	Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматы, Улуттук банк,	Инвестициялоо жана каражат топтоо жагында сапаттуу билим берүү ресурстарын иштеп чыгууга катышуу жана	2017-жыл ичинде	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	

		“Кыргыз Фондулук Биржасы” ЖАК (макулдашуу боюнча)	андан пайдалануу мүмкүнгүчүлүгүн камсыз кылуу, Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматына айкын сунуштарды жиберүү, жолугушууларды уюштуруу			
3-багыт Жарандардын бардык категориялары үчүн финансылык маалыматтардан жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн бирдей жана толук пайдалануу мүмкүнгүчүлүгүн камсыз кылуу						
28.	3.1-милдет. Калкты ачык-айкын жана сапаттуу финансылык маалыматтар менен камсыз кылуу	Улуттук банк, Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматы, Депозиттерди коргоо агенттиги (макулдашуу боюнча), “Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдар ассоциациясы” ЮЖБ (макулдашуу боюнча), “Кыргызстандагы банктар бирлиги” ЮЖБ (макулдашуу боюнча), ФКМ (макулдашуу боюнча), “Кыргыз Фондулук Биржасы” ЖАК (макулдашуу боюнча),	1) finsabat.kg интернет-порталынын жаңы дизайнын ушул Пландын 5-, 14-, 16-, 30- жана 33-пункттарында каралган иш-чараларды эске алуу менен иштеп чыгууну камсыз кылуу	2017-жылдын 2-3-чeypeктери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы, түзүмдүк бөлүмдөр	Улуттук банк бекитилген бюджетинин чегинде жана уюмдардын каражаттарынын эсебинен
29.			2) finsabat.kg интернет-порталына жайгаштыруу үчүн финансылык сабаттуулук боюнча пайдалуу маалымат ресурстарына шилтемелерди даярдоо.	2017-жыл ичинде, ресурстардын иштелип чыгышына жараша	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	
30.			3) финансылык сабаттуулук боюнча пайдалуу маалымат ресурстарына шилтемелерди finsabat.kg интернет-порталына жайгаштыруу.	2017-жыл ичинде, жайгаштыруу үчүн маалыматтын берилишине жараша	Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы	

31.			4) Ачык-айкын финансылык консультацияларды жүргүзүү, консультанттарды текшерүү жана аттестациялоо саясаттарын жана жол-жоболорун иштеп чыгууну кошо алганда, объективдүү финансылык маалыматтарды сунуштоо үчүн финансылык консультациялар системасын жөнгө салуу, ошондой окуу материалдарын түзүү.	2017-жыл ичинде	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Инспектрлөө башкармалыгынын керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү	
32.			5) finsabat.kg интернет-порталына жайгаштыруу үчүн финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучулар укугун коргоо боюнча укуктук жана маалыматтык ресурстарга шилтемелерди даярдоо.	2017-жыл ичинде	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Инспектрлөө башкармалыгынын керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү	
33.			6) Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучулар укугун коргоо боюнча укуктук жана маалыматтык ресурстарга шилтемелерди finsabat.kg	2017-жыл ичинде, жайгаштыруу үчүн маалыматтын берилишине жараша	Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы	

			интернет-порталына жайгаштыруу.			
34.	3.2-милдет. Финансылык мекемелерге карата ишенимди бекемдөө	Улуттук банк, Финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу кызматы, Депозиттерди коргоо агенттиги (макулдашуу боюнча), “Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдар ассоциациясы” ЮЖБ (макулдашуу боюнча), “Кыргызстандагы банктар бирлиги” ЮЖБ (макулдашуу боюнча), ФКМ (макулдашуу боюнча), "Кыргыз Фондулук Биржасы" ЖАК (макулдашуу боюнча)	1) Калктын финансылык мекемелерге карата ишенимин арттырууга багытталган иш-чаралар боюнча айкын сунуштарды даярдоо.	2017-жылдын 1-2-чейректери	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Тышкы көзөмөл башкармалыгы, Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, Инспектрлөө башкармалыгынын керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү	
35.			2) ФКМдин, төлөм операторлорунун жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү башка сунуштоочулардын иши боюнча калкка маалымат берип туруу максатын көздөгөн иш-чараларды өткөрүү (семинарлар, телс- жана радиопрограммаларга катышуу, жалпыга маалымдоо каражаттарына жайгаштыруу үчүн материалдарды даярдоо ж.б.).	2017-жыл ичинде	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмү, Тышкы көзөмөл башкармалыгы, Төлөм системалары башкармалыгы, Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, Инспектрлөө башкармалыгынын Керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү, областтык башкармалыктар, түзүмдүк бөлүмдөр	Улуттук банктын бекитилген бюджетинин чегинде, республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин, уюмдардын каражат эсебинен

36.			3) Финансылык жарманкелерди, анын ичинде республика аймактарында уюштуруу жана өткөрүү.	2017-жыл ичинде	Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, областтык башкармалыктар, түзүмдүк бөлүмдөр	Улуттук банктын бекитилген бюджетинин чегинде, республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин, уюмдардын каражат эсебинен
37.			4) ФКМдердин финансылык ортомчулук деңгээлин кеңейтүү жагында (кредиттөө, депозиттерди тартуу чөйрөсүн кеңейтүү,) шарттарды түзүү боюнча айкын сунуштарды даярдоо.	2017-жыл ичинде	Тышкы көзөмөл башкармалыгы, Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, Төлөм системалары башкармалыгы, Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору	
38.			5) Финансылык жаңы инструменттерди, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча продукттарды жайылтуу жагында айкын сунуштарды даярдоо.	2017-жыл ичинде	Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, Тышкы көзөмөл башкармалыгы, Төлөм системалары башкармалыгы, Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн Финансылык сабаттуулук сектору, Инспектрлөө	

					башкармалыгынын Керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү	
--	--	--	--	--	--	--

Колдонулган кыскартуулар:

Улуттук банк – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы;

Соцфонд – Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду;

ФКМ – финансы-кредиттик мекемелер.

Приложение
к приказу Национального банка
Кыргызской Республики
от «29» декабря 2016 года
№ 279-0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Национального банка Кыргызской Республики по реализации первого этапа
Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июня 2016 года №319

№	Задачи, предусмотренные в Программе	Исполнители по Программе	Мероприятия Национального банка	Сроки исполнения	Исполнители (СП)	Примечания (отметки об исполнении)
Направление 1.						
Повышение уровня финансовой грамотности детей школьного возраста и молодежи						
1.	Задача 1.1. Включение элементов финансовой грамотности в государственные программы образования	МОН, НБ, Госфиннадзор, УСО, ОГО (по согласованию), БА (по согласованию), ФКУ (по согласованию), КФБ (по согласованию)	1) Участие в разработке проектов образовательных программ для учащихся 5-9 классов с учетом уроков финансовой грамотности (не менее 4 раз в год), которые могут быть внесены в интегрированные предметы, подготовка конкретных предложений в МОН, встречи	В течение 2017 года	СФГ ОСО	
2.			2) Участие в разработке проектов образовательных программ для учащихся 10-11 классов, включающие вопросы по повышению финансовой грамотности, подготовка конкретных предложений в МОН, встречи			
3.	Задача 1.2. Внеклассное обучение финансовой грамотности	МОН, НБ, Госфиннадзор, УСО, ОГО (по согласованию), БА (по согласованию), ФКУ (по согласованию), КФБ (по согласованию)	Участие в разработке методического пособия (специального курса) для внеклассной работы по повышению финансовой грамотности учащихся общеобразовательных школ; подготовка конкретных предложений в МОН, встречи; при необходимости – участие в разработке технического задания для участников конкурса на разработку.	В течение 2017 года	СФГ ОСО	

4.	Задача 1.3. Повышение уровня финансовой грамотности молодежи вне образовательных учреждений	МОН, НБ, Госфиннадзор, УСО, ОГО (по согласованию), БА (по согласованию), ФКУ (по согласованию), КФБ (по согласованию)	1) Участие в разработке программы и факультативного курса по финансовой грамотности для молодежи и рассмотрение возможности их применения для финансового просвещения вне учебных заведений; подготовка конкретных предложений в МОН (в том числе по исламским принципам банковского дела и финансирования) встречи	В течение 2017 года	СФГ ОСО	
5.			2) Размещение материалов факультативных курсов на образовательном интернет-портале finsabat.kg.	В течение 2017 года, по мере поступления от МОН		
Направление 2. Повышение уровня финансовой грамотности граждан						
6.	Задача 2.1. Создание механизмов обучения граждан на различных этапах жизни	НБ, МОН, Госфиннадзор, ОМСУ, УСО, БА (по согласованию), ОГО (по согласованию), ФКУ (по согласованию), КФБ (по согласованию)	1) Составление и согласование с исполнителями таблицы (списка) финансовых знаний, включая исламские принципы банковского дела и финансирования, умений и навыков (компетенций), необходимых гражданину на различных этапах жизни, на основе анализа мирового опыта, при необходимости – результатов проведенного исследования.	1-2 кв. 2017 года	СФГ ОСО, ОЗПП УИ, УМНЛ, ОУ (по пп.4)	В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет средств организаций
7.			2) Разработка и согласование с исполнителями учебного плана по финансовой грамотности на основе базовых знаний, умений и навыков (компетенций) в зависимости от этапов жизни.	2 кв. 2017 года		
8.			3) Разработка эффективных образовательных ресурсов в области управления личными финансами (учебное пособие, образовательные буклеты для взрослого населения по основным видам банковских услуг или др.)	3 кв. 2017 года		В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет средств организаций
9.			4) Обеспечение создания в каждом районе на базе ОМСУ, ВУЗов, библиотек и др. центров финансового просвещения, доступных для всех граждан к программам по финансовой грамотности и осуществляющих регулярные образовательные мероприятия и консультации для населения	4 кв. 2017 года		В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет республиканского и местного бюджетов.

						средств организаций
10.	Задача 2.2. Создание условий для повышения качества управления семейными бюджетами	НБ, ГНС, ФКУ (по согласованию), БА (по согласованию), ОГО (по согласованию)	1) Разработка образцов (шаблонов) финансового плана и обеспечение их распространения в виде раздаточных материалов гражданам и семьям, нуждающимся в планировании и ведении своих бюджетов.	1-2 кв. 2017 года	СФГ ОСО	В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет средств организаций
11.			2) Подготовка конкретных предложений по внедрению навыков использования преимуществ финансового планирования в семьях, которые будут ежегодно пересматривать свои финансовые цели и планы	1-2 кв. 2017 года		
12.	Задача 2.3. Формирование нового отношения граждан к займам, основанного на личной финансовой ответственности и осознании рисков	НБ, АМФО (по согласованию), СБК (по согласованию), КИБ (по согласованию), ФКУ (по согласованию), ОГО (по согласованию)	1) Разработка конкретных предложений и механизмов поощрения граждан по принципу «брать в кредит столько и тогда, когда действительно необходимо» на основе результатов анализа мирового опыта и опыта ФКУ в данной сфере.	1-2 кв. 2017 года	СФГ ОСО, ОЗПП УИ	
13.			2) Разработка алгоритма для расчета платежного потенциала гражданина с целью определения уровня кредитной устойчивости.	2-3 кв. 2017 года	СФГ ОСО, ОЗПП УИ	
14.			3) Автоматизация алгоритма для расчета платежного потенциала гражданина в виде онлайн-калькулятора на интернет-портале finsabat.kg	2-3 кв. 2017 года	УАДБ	В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет средств организаций
15.			4) Разработка (согласование) удобной для сравнения пользователями формы данных о тарифах и других важных условиях кредитных продуктов ФКУ.	1-2 кв. 2017 года	СФГ ОСО, УВН, УМНЛ, УФСО, ОЗПП УИ	
16.			5) Размещение на интернет-портале finsabat.kg направляемых исполнителями в СФГ ОСО данных о тарифах и других важных условиях кредитования ФКУ согласно разработанной форме (пункт 15 настоящего Плана), постоянное обновление данных.	3-4 кв. 2017 года	СФГ ОСО, УПС, УВН, УФСО	

17.			6) Изучение и разработка формата (включая вопросы о структуре, функциях, финансировании и др.) деятельности консультационного центра по вопросам управления кредитной задолженностью для обеспечения доступа граждан к независимым консультационным услугам, при возможности – создание центра.	1-2 кв. 2017 года	ОЗПП УИ, СФГ ОСО, ОУ	В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет республиканского и местных бюджетов, средств организаций
18.			7) Разработка информационных материалов (видео-, печатные и другие материалов) по вопросам формирования кредитной истории для размещения в СМИ, интернет-ресурсах.	В течение 2017 года	СФГ ОСО, ОЗПП УИ, УВН, УМНЛ, УАДБ	В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет средств организаций
19.	Задача 2.4. Информирование, убеждение и обучение в сфере личных сбережений и финансовой защиты	НБ, Госфиннадзор, АЗД (по согласованию), СБК (по согласованию), АМФО (по согласованию), КФБ (по согласованию), Соцфонд, ФКУ (по согласованию), участники страхового рынка (по согласованию)	1) Подготовка конкретных предложений о проведении в национальном масштабе ежегодных кампаний о преимуществах сбережений и защите финансовых активов с помощью краткосрочных, долгосрочных финансовых и инвестиционных продуктов. при возможности – проведение кампаний.	1-2 кв. 2017 года	СФГ ОСО	В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет республиканского и местных бюджетов, средств организаций
20.			2) Подготовка конкретных предложений по созданию благоприятных условий для участия граждан в национальной системе сбережений, в том числе с помощью выпуска национальных облигаций для сберегательной инициативы.	1-2 кв. 2017 года	СФГ ОСО	
21.			3) Подготовка конкретных предложений и/или проектов по созданию стимулов для граждан, получающих денежные переводы, хранить часть полученных денег на банковских счетах и в ценных бумагах на фондовой бирже, направление в Госфиннадзор (в части предложений по ценным бумагам).	2 кв. 2017 года	СФГ ОСО, УПС	

22.			4) Оказание содействия в организации (организация) общенациональной информационной кампании, посвященной накоплению будущей пенсии и личной финансовой безопасности.	3-4 кв. 2017 года	СФГ ОСО, ОУ, СП	В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет республиканского и местного бюджетов, средств организаций
23.			5) Подготовка конкретных предложений в Госфиннадзор по вопросам просвещения граждан в вопросах о необходимости применения страхования, участие в соответствующих мероприятиях.	В течение 2017 года	СФГ ОСО, ОУ, СП	
24.			6) Подготовка конкретных предложений и/или проектов по созданию стимулов для более широкого применения страховых продуктов, включая нормативные требования к обязательному страхованию.	1-2 кв. 2017 года	СФГ ОСО, УМНЛ, ЮУ	
25.	Задача 2.5. Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по защите прав потребителей финансовых услуг	НБ, Госфиннадзор, СБК (по согласованию), АМФО (по согласованию), БА (по согласованию), ФКУ (по согласованию), ассоциация финансовых организаций (по согласованию)	1) На основе анализа нормативной правовой базы подготовка предложений по изменениям в нормативные правовые акты НБ и законодательные акты с целью совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг, при необходимости – разработка проектов НПА и внесение на рассмотрение Правления.	В течение 2017 года	ОЗПП УИ, УМНЛ, УПС, ЮУ, СФГ ОСО	
26.			2) Продвижение проектов законодательных актов, одобренных Правлением НБКР, через Правительство Кыргызской Республики и дальнейшее сопровождение в Жогорку Кенеше (при необходимости).	В течение 2017 года, при необходимости	ЮУ, ОЗПП УИ, УМНЛ, СФГ ОСО	
27.	Задача 2.6. Распространение знаний об инвестициях	Госфиннадзор, НБ, КФБ (по согласованию)	Участие в разработке и обеспечении доступа к качественным образовательным ресурсам об инвестировании и накоплениях; предоставление конкретных предложений в Госфиннадзор, встречи	В течение 2017 года	СФГ ОСО	
Направление 3. Обеспечение для всех категорий граждан равной и полной доступности к финансовой информации и финансовым услугам						
28.	Задача 3.1. Обеспечение населения	НБ, Госфиннадзор АЗД (по согласованию), АМФО (по согласованию),	1) Обеспечение разработки нового дизайна образовательного интернет-портала finsabat.kg с учетом	2-3 кв. 2017 года	СФГ ОСО, УАДБ, СП	В рамках утвержденного бюджета НБ, за

	независимой и качественной финансовой информацией.	СБК (по согласованию), ФКУ (по согласованию), КФБ (по согласованию)	мероприятий по пунктам 5, 14, 16, 30 и 33 настоящего Плана.			счет средств организаций
29.			2) Подготовка ссылок на полезные образовательные ресурсы по финансовой грамотности для размещения на интернет-портале finsabat.kg.	В течение 2017 года, по мере разработки ресурсов	СФГ ОСО	
30.			3) Размещение ссылок на полезные образовательные ресурсы по финансовой грамотности на интернет-портале finsabat.kg	В течение 2017 года, по мере предоставления информации для размещения	УАДБ	
31.			4) Создание системы финансовых консультаций для предоставления объективной финансовой информации, включая политики и процедуры для проведения независимых финансовых консультаций, проверку и аттестацию консультантов, а также создание учебных материалов.	В течение 2017 года	СФГ ОСО, ОЗПП УИ	
32.			5) Подготовка ссылок на правовые и информационные ресурсы по защите прав потребителей финансовых услуг для размещения на интернет-портале finsabat.kg.	В течение 2017 года	СФГ ОСО, ОЗПП УИ	
33.			6) Размещение ссылок на правовые и информационные ресурсы по защите прав потребителей финансовых услуг на интернет-портале finsabat.kg.	В течение 2017 года, по мере предоставления информации для размещения	УАДБ	
34.	Задача 3.2. Поддержка доверия к финансовым учреждениям	НБ, Госфиннадзор, АЗД (по согласованию), АМФО (по согласованию), СБК (по согласованию), ФКУ (по согласованию), КФБ (по согласованию)	1) Подготовка конкретных предложений по проведению мероприятий, направленных на повышение доверия населения к финансовым учреждениям.	1-2 кв. 2017 года	СФГ ОСО, ОЗПП УИ, УВН, УМНЛ	
35.			2) Проведение мероприятий по информированию населения о деятельности ФКУ, платежных операторов и других поставщиков финансовых услуг (семинары / участие в теле- и радиопрограммах / материалы для размещения в СМИ и др.)	В течение 2017 года	ОСО, УВН, УПС, УМНЛ, ОЗПП УИ, ОУ, СП	В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет республиканского и местного бюджетов,

						средств организаций
36.			3) Организация и проведение финансовых ярмарок, в том числе в регионах республики.	В течение 2017 года	СФГ ОСО, ОУ, СП	В рамках утвержденного бюджета НБ, а также за счет республиканского и местного бюджетов, средств организаций
37.			4) Подготовка конкретных предложений по созданию условий для расширения финансового посредничества ФКУ (рост кредитования, привлечение депозитов)	В течение 2017 года	УВН, УМНЛ, УПС, СФГ ОСО	
38.			4) Подготовка конкретных предложений по внедрению новых финансовых инструментов, в том числе продуктов по исламским принципам банковского дела и финансирования)	В течение 2017 года	УМНЛ, УВН, СФГ ОСО, ОЗПП	

Используемые сокращения:

НБ – Национальный банк Кыргызской Республики;

МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

Госфиннадзор – Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;

ГНС – Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики;

Соцфонд – Социальный фонд Кыргызской Республики;

АЗД – Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики;

СБК – ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана»;

АМФО – ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Кыргызской Республики»;

КФБ – ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»;

КИБ – ОЮЛ «Ассоциация пользователей кредитной информацией»;

ОМСУ – органы местного самоуправления;

ОГО – организации гражданского общества;

УСО – учреждения системы образования;

БА – бизнес-ассоциации;

ФКУ – финансово-кредитные учреждения.

(Гармеева)

Тусупмамбет